

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй көч.92, 6-кабат

**2025-ЖЫЛДЫН 28 ФЕВРАЛЫНА (кошуп) КАРАТА
КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ**

(КР сомунун миндик чени менен)

	28 февраль 2025 ж.	29 февраль 2024-ж.	31 декабрь 2024-ж.
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	1 741 096	1 419 957	1 850 656
Банктардагы каражаттар	965 829	413 711	1 047 074
Кардарларга берилген насыялар	8 088 824	6 324 056	8 215 269
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(200 784) *	(128 547)	(189 846)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	7 888 040	6 195 509	8 025 423
Баалуу кагаздарга инвестициялар	249 881	1 769 319	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 485 816	1 060 615	1 488 009
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	26 235	-	-
Колдонуу укугу активдери	51 485	17 288	51 998
Сатууга багытталган активдер	7 432	13 597	7 432
Башка активдер	317 380	1 265 498	508 962
БАРДЫГЫ БОЛУП АКТИВДЕР	12 733 194	12 155 494	12 979 554
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	9 142 419	8 692 555	9 308 116
Банктардын каражаттары жана ФКУ	155 508	185 127	245 882
Тартылып келинген башка каражаттар	688 178	413 481	638 165
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	77 048	87 955	75 612
Ижара милдеттенмелери	56 843	18 421	56 444
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	26 898	66 612	-
Салык милдеттенмелерине салуу	32 862	20 547	27 486
Башка милдеттенмелер	426 892	738 485	507 408
	10 606 648	10 223 183	10 859 113
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	1 585 698	1 585 698	1 585 698
Бөлүштүрүлбөгөн киреше/(Жабылбаган чыгаша)	540 848	346 313	534 743
	2 126 546	1 932 011	2 120 441
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	12 733 194	12 155 194	12 979 554

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи

* Улуттук Банк боюнча резервдер



[Handwritten signature in blue ink]

Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй 92 көч. 6-кабат

**2025-ЖЫЛДЫН 28 ФЕВРАЛЫНА (кошуп) ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ
КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНДЫСЫНЫН 2 АЙЛЫК ОТЧЕТУ**

(КР сомунун миндик чени менен)

	2025-жылдын 28 февралына жыйынтыкталуучу 2 айга	2024-жылдын 29 февралына жыйынтыкталуучу 2 айга
Пайыздык кирешелер	296 791	261 841
Пайыздык чыгымдар	(145 931)	(131 181)
УСТӨК ПАЙЫЗ ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ АКТИВДЕРДИН БААСЫ ТҮШКӨН ЖАГДАЙ ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕР ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	150 860	130 660
Үстөк пайыздар эсептелүүчү активдердин баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)	(10 942)	(8 553)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	139 918	122 107
Комиссиялык кирешелер	56 957	60 518
Комиссиялык чыгашалар	(33 058)	(17 197)
Своп операцияларынан таза киреше	5	-
Чет элдик валюталарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча таза киреше	108 002	78 943
Баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)	239	85
Башка кирешелер	5 572	4 980
ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР	137 717	127 329
Операциялык чыгымдар	(264 105)	(200 128)
САЛЫК АЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)	13 530	49 308
Киреше үчүн салык	(7 427)	(8 235)
ЖЫЛДЫК КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)	6 103	41 073
Башка жалпы кирешелер:	-	-
Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү	-	-
Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде бааланган баалуу кагаздардан түшкөн киреше/чыгаша	-	-
ЖАЛПЫ КИРЕШЕНИН БАРТЫТЫ	6 103	41 073

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи

Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"

Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

**2024-ЖЫЛДЫН 31-ЯНВАРЫНА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ**

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	1,3%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	15 пайыздан жогору эмес	1,1%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	13,8%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	15 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	14,1%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	16,9%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	16,9%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	13,7%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	65,9%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капиталынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	17,2%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



[Handwritten signature in blue ink]

Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.